

№1 формасы

Финансылык абал жөнүндө отчет
2021-жылдын 31-октябрына карата (31-октябрды кошо алганда)

"Бакай Банк" ААК

Бишкек ш., Москва көч, 118

Өлчөө бирдиги:

мин сом

№	Беренелердин аталышы	Отчеттук мезгил	Отчеттук мезгил	Мурдагы мезгил
п/п		31.10.2021	30.09.2020	31.12.2020
		(кошо алганда)	(кошо алганда)	(кошо алганда)
	АКТИВДЕР			
1	Кассадагы нак акча каражаттары	2 203 534	2 047 750	1 512 935
2	КРУБдагы корреспонденттик эсеп жана депозиттер	1 341 750	1 149 559	1 733 297
3	Банктардагы жана башка финансылык мекемелердеги каражаттар	3 183 692	1 509 971	1 779 238
4	Баалуу металлдар	46 382	14 219	17 661
5	Амортизациялык нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар	1 092 258	661 634	659 373
6	Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча баалануучу баалуу кагаздар	44 300	37 177	44 300
7	Репо-макулдашуулар боюнча операциялар	-	-	-
8	Кардарларга кредиттер	13 482 926	10 976 750	11 354 203
9	Минус: Нарксыздануу алдындагы кам	(934 037)	(721 567)	(754 381)
10	Нетто-кардарларга кредиттер	12 548 889	10 255 183	10 599 822
11	Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттар	1 062 986	646 890	702 995
12	Минус: Нарксыздануу алдындагы кам	(35 833)	(16 228)	(14 796)
13	Кардарларга ислам каржылоо принциптери боюнча берилген каражаттардын таза наркы	1 027 153	630 662	688 199
14	Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык активдер	2 290	4 253	5 564
15	Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 659 363	1 371 134	1 118 466
16	Банктын башка менчиги	344 184	334 248	277 722
17	Башка активдер	671 762	467 647	210 001
18	БАРДЫК АКТИВДЕР	24 165 557	18 483 437	18 646 578
	МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР			
19	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алдындагы милдеттенмелер	475 742	506 859	500 833
20	Башка зайымдык каражаттар	3 030 333	2 277 445	2 349 320
21	Банктардын жана ФКМдердин эсептери жана депозиттери	356 921	94 009	575 275
22	Кардарлардын каражаттары	15 569 910	11 514 339	11 398 536
23	Кардарлардын ислам принциптери боюнча тартылган каражаттары	218 520	162 378	191 251
24	Пайдалар жана чыгашалар аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынуучу финансылык милдеттенмелер	4 907	21 338	9 475
25	Шарттуу милдеттенмелерге карата кам	5 821	17 390	20 993
26	Пайдага карата салык боюнча милдеттенмелер	56 210	52 307	35 950
27	Башка милдеттенмелер	1 428 815	875 593	595 933
28	БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР	21 147 179	15 521 658	15 677 566
	КАПИТАЛ			
29	Уставдык капитал	2 771 743	2 697 678	2 697 678
31	Камдар	7 123	-	7 123
32	Бөлүштүрүлбөгөн пайда	239 512	264 101	264 211
33	БАРДЫГЫ: КАПИТАЛ	3 018 378	2 961 779	2 969 012
34	БАРДЫГЫ: милдеттенмелер жана капитал	24 165 557	18 483 437	18 646 578

Башкарманын Төрайымы

Башкы бухгалтер



О. Соломко

А. Сулайманова

№2 формасы

Жыйынды киреше жөнүндө отчет
2021-жылдын 3-октябрына карата (31-октябрды кошо алганда)

"Бакай Банк" ААК
Бишкек ш., Москва көч, 118

Өлчөө бирдиги:

мин сом


№ п/п	Беренелердин аталышы	Отчеттук мезгил 31.10.2021	Отчеттук мезгил 30.09.2020
		(кошо алганда)	(кошо алганда)
1	Бардык пайыздык кирешелер	1 280 734	1 122 913
2	Бардык пайыздык чыгымдар	(618 129)	(518 010)
3	Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнгө чейинки таза пайыздык киреше	662 605	604 903
4	Пайыздык активдердин нарксыздалышы алында камды түзүү	(148 336)	(130 905)
5	Таза пайыздык киреше	514 269	473 998
6	Ислам каржылоо принциптери боюнча кирешелер	122 238	70 110
7	Ислам каржылоо принциптери боюнча чыгымдар	(2 806)	(1 345)
8	Нарксыздануу алдында кам түзүлгөнгө чейинки ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша	119 432	68 765
9	Ислам каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган активдер боюнча нарксыздануу алдында кам түзүү	(18 063)	(5 000)
10	Ислам каржылоо принциптери боюнча таза киреше/чыгаша	101 369	63 765
11	Чет өлкө валютасы менен операциялар боюнча таза пайда/(чыгаша)	252 150	298 031
12	Кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар	376 336	234 895
13	ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча кирешелер жана алынган комиссиялар	24	164
14	Кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар	(50 607)	(36 149)
15	ИКП ылайык кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгымдар жана төлөнгөн комиссиялар	-	-
16	Баалуу кагаздарга болгон салымдардан түшкөн таза пайда/(чыгаша)	2 663	3 826
17	Башка кирешелер, нетто	43 365	18 524
18	Таза пайыздык эмес кирешелер	623 931	519 291
19	Операциялык кирешелер	1 239 570	1 057 054
20	Операциялык чыгымдар	(934 614)	(880 628)
21	Операциялык пайда	304 956	176 426
22	Башка активдердин нарксыздалышы алдында камды түзүү	(35 719)	8 083
23	Салык алынганга чейинки пайда	269 237	184 508
24	Пайдага карата салык	(29 725)	(19 560)
25	Таза пайда	239 512	164 948
26	Мезгил үчүн бардык жыйынды киреше	239 512	164 948
27	Бир акцияга карата пайда, сом	4,10	2,87

Башкарманын Төрайымы

О. Соломко

Башкы бухгалтер

А. Сулайманова



Экономикалык ченемдердин сакталышы жөнүндө маалыматтар
2021-жылдын 31-октябрындагы абалга карата (31-октябрды кошо алганда)

Банктын аталышы жана жайгашкан жери: "Бакай Банк" ААК
 Бишкек ш., Москва көч, 118

Экономикалык ченемдердин аталышы жана банктын кошумча камдык капиталын колдоо жөнүндө талаптар ("капиталдын буфери" индекси)	Ченемдин белгиленген мааниси	Ченемдин анык мааниси
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү	20%дан ашык эмес	9,3%
Банк менен байланышы жок бир карыз алуучуга же өз ара байланышкан карыз алуучулардын тобуна карата тобокелдиктин максималдык өлчөмү	15%дан ашык эмес	13,2%
Банк менен байланышы жок банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.3)	30%дан ашык эмес	4,9%
Банк менен байланышы бар банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдык өлчөмү (K1.4)	15%дан ашык эмес	0,0%
Суммардык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.1)	12%дан кем эмес	17,1%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.2.)	6%дан кем эмес	14,7%
Биринчи деңгээлдеги Базалык капиталдын жетиштүүлүк (шайкештик) коэффициенти (K2.3)	4,5%дан кем эмес	14,7%
Лeverаж (K2.4)	8%дан кем эмес	13,0%
Банктын ликвиддүүлүгүнүн ченеми (көрсөткүч) (K3.1)	45%дан кем эмес	78,6%
Узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.2)	20%дан ашык эмес	-
Кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.3)	20%дан ашык эмес	-
Банктын капиталынын кошумча камы ("капиталдын буфери" индекси)	18%дан кем эмес	17,1%
Баалуу металл менен узак ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.5)	20%дан ашык эмес	-
Баалуу металл менен кыска ачык валюталык позициялардын суммардык чондугу бузулган күндөрдүн саны (K4.6)	20%дан ашык эмес	-

Башкарманын Төрайымынын Биринчи орун басары

Финансылык Экономикалык башкармалыктын башчысы



М. Юсупов

М. Масыдыкова